

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
Б.ОСМОНОВ АТЫНДАГЫ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
Мамлекеттик тил жана социалдык иш боюнча проректорунун алдындагы жыйынын

ПРОТОКОЛУ

27-декабрь 2021-жыл № 7

Жалал-Абад ш.

Төрайым: Доранава А.Д.
Катчысы: Базарбек кызы У.
Чакырылгандар: 10
Катышкандар: 10

КҮН ТАРТИБИ:

1. “Манас жана Айтматов ааламы” аталыштагы бир айлык иш планга ылайык өткөрүлүп жаткан иш-чаралардын жыйынтыктоо.
2. Университеттин ПОК жана кызматкерлер арасында өтө турган “Ден соолук - 2022” спортакиадасына даярдык.
3. Ар түрдүү маселелер

УГУЛДУ:

Университеттин МЭБдин жетекчиси Н.Шамуратов - “Манас жана Айтматов ааламы” аталыштагы бир айлык иш план бекитилген, ошого ылайык факультеттерде жана колледждерде өткөрүлгөн маданий-эстетикалык, тарбиялык багыттагы иш-чаралардын жыйынтыктоочу иш-чарасын 2021-жылдын 24-декабрында Р.Абдыкадыров атындагы чоң залда өткөрдүк. Иш-чара эки бөлүктөн турду: 1) Факультеттер жана колледждер алдын ала чучукулак аркылуу алышкан Ч.Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөрдү образдуу чагылдыруу жана көргөзмө. 2) Кенен концерттик программа. Программада тармактардан мыкты делинип тандалган номерлер камтылды. “Манас” эпосунан үзүндү 7 тилде айтылып иш-чаралар өзгөчөлүгү менен жыйынтыкталды.

ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ:

МЭБдин адистери Ы.Шаимкулов, Р.Исмаилов – бардык тармактарда иш-чаралар жакшы өттү. Жыйынтыктоочу иштер да мыкты болду деп эсептейбиз. Кемчиликтерин да белгилеп койдук, о.э. кийинки жылда кандайча өткөрүүнү белгилеп жатабыз.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

- 1.1. “Манас жана Айтматов ааламы” аталыштагы бир айлык жыйынтыктоочу иш-чаранын өтүлүшү жакшы деңгээлде деп эсептелсин жана кемчиликтери МЭБдин мындан аркы ишмердүүлүгүндө эске алынсын.

УГУЛДУ:

“Ден соолук” борборунун жетекчиси Н.Абдурахманов – жылда салттуу түрдө өтүлүп келе жаткан университеттин ПОК жана кызматкерлер арасындагы “Ден соолук - 2022” спортакиадасына даярдык башталды. Спортакиаданын жобосунун жумушчу варианты бүттү. Каржылоо маселелерин администрация жана кесиптик кошундар

комитети менен сүйлөштүк, чечилип жатат. Жобонун акыркы вариантын бүтөрү менен бекитүүгө сунуштайбыз.


ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ:

Маалымат катчы Т.Абдрахманов – АБКнын командасы менен кашсак болобу?
Н.Абдурахманов – Болот, анткени сиздер АБКнын составына карайсыздар да...

ТОКТОМ КЫЛАТ:

2.1. Университеттин ПОК жана кызматкерлер арасында өтө турган “Ден соолук - 2022” спортакиадасына даярдыктар күчөтүлсүн жана жоопкерчилик Н.Абдрахмановго жүктөлсүн.

МТСИ проректор:



Доранова А.Д.

Катчы:



Базарбек к.У.